

Бишкек шаарындагы Свердлов районунун № 46 жалпы билим берүү орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими
Каджибекова Элмира Каджибековнага

Пикир

Каджибекова Элмира Каджибековна жогорку билимдүү, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Мамлекеттик тил жана маданият институтун аяктагандан кийин эмгек жолун Бишкек шаарындагы № 46 орто мектебинде 2013-жылыдын 20-августунда баштаган. Аталган мектепте 2013-жылдан бери кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенет. 2014-жылы мектептин уюштуруучусу, 2016-жылдын 19-февралынан 1-сентябрына чейин тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары болуп үзүрлүү эмгектенди. Азыркы күндө кыргыз тили жана адабияты мугалими, ошондой эле кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин башчысы болуп эмгектенет. Бул эмгек жолунда Элмира өзүнүн билиминин тереңдигин, чыгармачыл, жоопкерчиликтүү экендигин көрсөтө алды. Окуу процессинде инновациялык ыкмаларды жана жаңы заманбап билим берүүчүлүк технологияларды кеңири пайдаланат. Окуучулардын ар тараптан өнүгүүсү үчүн өзүнүн ыкмаларын эффективдүү колдоно билет. Элмиранын ар бир сабагы бири-бирине окшобойт, ар бир сабагында ар башка өзгөчөлөнгөн ыкмаларды ойлоп табуу менен өтөт. Ал сабак өтүү менен гана чектелбестен, окуучуларга тарбия берүү жагын активдүү өздөштүргөн. Окуучуларды чынчылдыкка, ыймандуулукка, адептүүлүккө, маданияттуу болууга тарбиялык саатында дайыма багыт берип турат.

Каджибекова Элмира Каджибековна 2013- 2015- жылдар аралыгында «Жаш мугалимдин депозити» кароо-сынагына катышкан. Мындан сырткары райондук, шаардык, республикалык кароо-сынактарга катышып турат. Мыкты мугалим - мыкты окуучуларга эшик ачат демекчи, окуучулары менен жасаган ийгиликтерине токтолсом:

- ✓ 2015-жылы Улуу Ата Мекендик согуштун 70 жылдыгына карата уюшулган «Көркөм окуу» Республикалык кароо-сынагында Каджибекова Элмиранын жетекчилиги менен 7-Б класстын окуучусу Карыбеков Эмир 1-орунга ээ болгон;
- ✓ 2016- жылы «Кг тай» телеберүүсүнөдөгү кароо-сынакта 7-Б классынын окуучулары Карыбеков Эмир, Турумбеков Данияр 2- орунду ээлешкен;

- ✓ 2017- жылы окуучусу Тыныбек уулу Кайрат «Таш көмүр» кино тасмасында башкы каармандын ролун аткарып, кыска метраждуу кино фестивалына катышкан;
- ✓ 2017-жылы мектепте өткөрүлгөн «Жыл мугалими -2017» кароо-сынагында 1-орунга ээ болуп, «Мыкты класс жетекчи» номинациясын жеңип алган. Ушул эле жылы Свердлов райондук «Жүрөгүм менин балдарда» кароо-сынагына катышып, 4-орунду камсыздады.
- ✓ 2017-жыл-Бйман, адеп жана маданият жылына карата «2017-жыл-Бйман, адеп жана маданият жылы» темасында тарбиялык саат өткөн. Бул тарбиялык саатка Бишкек шаарынын Свердлов райондук администрациясынын башчысы Болотбеков Самарбек жана башка администрация жетекчилери катышып, 7-Б класстын окуучулары менен аңгемелешип, эң жогорку баасын берди. Бул өтүлгөн тарбиялык саат «Кут билим» газетасынын 2017-жылдын 10-февралындагы чыгарылышына жарыяланган;
- ✓ 2018-жылы «Милициянын жаш досу» аттуу райондук кароо-сынакта эң жаш жана кыргыз тилдүү команда болуп саналып, 3-орунга ээ болушкан;
- ✓ 2018-жылдын март айынан бери Элмиранын жетекчилиги менен «46 ЮНИОР» командасы түзүлүп, «Тамашоу» лигасында мектептин намысын коргоп келүүдө;
- ✓ 2018-жылы Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата №20 МГУ тарабынан уюштурулган кароо-сынакта 9-10-11-класстын окуучуларын даярдап, 1-орунду камсыздашты;
- ✓ 2018-жылы №3 Республикалык «КАРЕК» балдар фестивалында Тыныбек уулу Кайрат, Нурмаматов Турсунбек «Тагдыр сыноосу» кыска метраждуу кино тартып, «Атайын калыстар тобунун сыйлыгы» номинациясына ээ болушту;
- ✓ 2018-жылы Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулган «Жаңы жылдык куттуктоо» конкурсунан видео куттуктоо тартышып, 5000 сом сертификаты менен сыйланышты.

Элмира Каджибекова өз кесибин сүйгөн, терең өздөштүргөн, мыкты, чыгармачыл педагог. Мындай үзүрлүү эмгектери үчүн:

- ✓ 2014-жылы жана 2017-жылы Свердлов райондук билим берүү борборунун Ардак грамотасы;
- ✓ 2015-жылы Ж.Баласагын атындагы КМУнун «Мугалим- билимдин, акыл-эстин саяпкери» Ардак грамотасы;

- ✓ 2015-жылы КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын Ардак грамотасы;
- ✓ 2017-жылы КР Аялдар Конгрессинин Ардак грамотасы;
- ✓ 2017-жылы, 2018-жылы жана 2019-жылы №46 орто мектебинин Ардак грамотасы;
- ✓ 2019-жылы Бишкек шаардык мэриясынын Билим берүү башкармалыгынын Грамотасы;
- ✓ 2015-жылы Балдарды коргоо борборунун «Балдарга зордук-зомбулукту токтотобуз» тренингине катышкандыгы үчүн СЕРТИФИКАТ
- ✓ 2016-жылы Кыргыз билим берүү академиясынын «Манас таануу предметин окутуунун теориясы жана методикасы» программасы боюнча квалификациясын жогорулатуу курсунан өткөндүгү тууралуу СЕРТИФИКАТтарына ээ болгон.

2013-2019-жылдар аралыгында Элмира Каджибековна өзүнүн ишке болгон профессионалдык жөндөмдүүлүгүн, жоопкерчиликтүү, комуникабелдүү, сылык, аракетчил, ачык-айрым, уюштургуч, чыгармачыл мамилесин көргөзө билди. Бул артыкчылыктарынын аркасында окуучулардын, ата-энелердин жана кесиптештеринин ичинде кадыр-баркы жогору. Ошондой эле келечектен көптү үмүттөндүргөн үлгүлүү педагог.

№ 46 орто мектептин директору



Г.Ш.Сматова

Датасы: "19" 04 2019-жыл.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ БОЮНЧА УЛУТТУК КОМИССИЯ



АРДАК ГРАМОТА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө,
анын кадыр-баркын көтөрүүгө зор салым кошкондугу үчүн

Каджыбекова Элмира

сыйланат.

Кыргыз Республикасынын Президентине
караштуу Мамлекеттик тил боюнча
улуттук комиссиянын төрагасы



Э. Эрматов

№ 10 чечим

2015 " 13 " май

БИШКЕК



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ
ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
Ж. БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК
УНИВЕРСИТЕТИ
ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ МАКСАТТУУ
ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ



**«Мугалим - билимдин,
акыл-эстин саяпкери - 2015-3»**


**Студент-практиканттар менен жигердүү
иш алып барып, аларга усулдук, таалим-тарбиялык
жактан көмөк көрсөтүп, иш тажрыйбасынан
бөлүшүп, келечек адистерди даярдоодо
кошкон салымы үчүн**

*№ 46 орто мектептин мугалими
Жаджибекова Эмира Жаджибековна*

**АРДАК
ГРАМОТА**

менен сыйланат

П
Р
А
К
Т
И
К
А



П
Р
А
К
Т
И
К
А


Ж.Баласагын атындагы КУУнун
Педагогикалык кадрларды
максаттуу даярдоо институтунун директору,
п.и.д., профессор

И.Ч. Исамидинов

Бишкек шаары, 2015-жылдын 24-апрели



ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
Г. БИШКЕК



ГРАМОТА

награждается
за участие в районном конкурсе
«Сердце отдаю детям - 2017»

Каджибекова Элмира Каджибековна

учитель кыргызского языка СОШ №46

Директор РЦО



Абдылдаева А.И.

Бишкек 2017 г.

Бишкек шаарынын Свердлов районундагы
№46 жалпы билим берүү орто мектеби



Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине
арналган иш-чарада активдүү катышкандыгы үчүн

Каджибекова Элмира Каджибековна

АРДАК ГРАМОТА

менен сыйланат

Директор

Г. Сматова



Бишкек - 2018

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ
БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ

Грамота

Бишкек шаарынын Свердлов районунун №46 орто
мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими

Каджибекова
Эльмира Каджибековна

"Жылдын мыкты мугалими 2017"
конкурсунда I орунду ээлегендиги
үчүн сыйланат

№46 орто мектебинин
директору



Г.Ш.Сматова

Бишкек 2017г.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БИШКЕК



ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

НАГРАЖДАЕТСЯ

КАДЖИБЕКОВА
Элмира Каджибековна

УЧИТЕЛЬ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ СШ №46

ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В
ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
УЧЕБНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ,
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО,
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И В СВЯЗИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ - 8 МАРТА

ДИРЕКТОР



А. АБДЫЛДАЕВА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК



ГРАМОТА

НАГРАЖДАЕТСЯ

Каджибекова

Элмира Каджибековна

УЧИТЕЛЬ

КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ СОШ № 46


**ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В
ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО,
ПРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ**

НАЧАЛЬНИК



С. МЕЙРМАНОВА

БИШКЕК-2019



ОО «Центр Защиты Детей»

Сертификат

О прохождении цикла тренингов по профилактике насилия над детьми

Выдан Лагисибековой Эльшаре

Исполнительный директор
ОО «Центр Защиты Детей»

Тренера:



Мира Итикеева

Ольга Биденко
Мурадылов А

Кыдыралиева Д

5-6 января 2015 года

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ**

Кыска мөөнөттөгү квалификацияны жогорулатуу тууралуу

Сертификат № 2795

Сертификат алды Каджибекова
фамилиясы,

Элмира Каджибековна

аты, атасынын аты

анткени, ал 2016 -жылдын 4-апрелинен
15-апрелине чейин

Педагогикалык кадрлардын квалификациясын

Кесиптик кошумча билим берүүчү уюмдун

жогорулатуу жана кайра даярдоо борборунда

же бөлүмдүн толук аталышы

манас таануу предметин окутуунун

Кесиптик кошумча билим берүү программасынын

теориясы жана методикасы

толук аталышы

программасы боюнча 72 саат көлөмдөгү кыска
мөөнөттүк квалификацияны жогорулатуу курсунан өттү.

Президент:

Директор:

Каттоо № 2795

Берилген күнү: 2016 -жыл, 15-апрель

Бишкек шаары

Күбөлүк кыска мөөнөттүк квалификацияны жогорулатуу тууралуу
мамлекеттик документ болуп эсептелет.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сертификат № 2795

краткосрочного повышения квалификации

Настоящий сертификат получил(а) Каджибекова

фамилия

Элмира Каджибековна

имя, отчество

в том, что он /а/ с 4 апреля по 15 апреля

2016 года прошел /а/ курсы

краткосрочного повышения квалификации по программе

теория и методика преподавания

Полное наименование программы

манасоведения

дополнительного профессионального образования

Центр повышения квалификации и

Полное название образовательной организации/подразделения

переподготовки педагогических кадров

дополнительного профессионального образования

в объеме 72 часа

Президент: 

Директор: 

Регистрационный номер № 2795

Дата выдачи: 15 апреля 2016 года

город Бишкек

Удостоверение является государственным документом о
краткосрочном повышении квалификации.



Пикир

Бекмурат кызы Алинага

Бишкек шаарынын Свердлов районундагы №51 мектеп-гимназиясында 2017-жылдан тартып кыргыз тили жана адабияты сабагын кыргыз жана орус тилдүү класстарында берип келет. Бул кесип өзүнүн ЖОЖ да алган билимине ылайык. Ошондой эле 6-К калассында класс жетекчилик ишти алып барат.

Бул мугалим иш жүзүндө өзүн ар кандай жемиштүү идеяларды көтөрө билген, иштемчил, өтө жоопкерчиликтүү, иш кагаздарына так, тыкан аракетчил жана жаңычыл мугалим катары көргөзө алды. Ошондой эле, социалдык принциптерди туура пайдаланган толеранттуу мугалим экендигин да байкай алдык.

Ата-энелер жана окуучулар, коллектив менен иш алып барууда ар дайым терең ой жүгүртүп, туура кадам таштап, чечим кабыл алат. Ар кандай пикир келишпестиктер болуп калганда, ар качан компромистик чечим таба алат. Сабакты өтүүдө алдына койгон максатына толук жетүү үчүн чыгармачылык менен иш алып барат. Балдардын жаш өзгөчөлүгүнө, табитине, кабыл алуусуна, психологиялык кырдаалга жараша мамиле кылуу менен окуучуларды өзүнө тарта алат. Өзүнүн билимин жеткире билип, сабак жетиштүү өтүүсүнө шарт түзөт.

Бул-мугалим үчүн педагогикалык эң жогорку баага татыйт.

Аналитикалык ой жүгүртүү менен өзүнүн сабак өтүүсүнө, мектепте кылган иш-аракетине өзүнө-өзү татыктуу баа бере алат. Ошону менен бирге, сабак өтүүдө жаңы технологияларды, (методдорду) ыкмаларды туура жана бай колдоно билүү менен, окуучулардын сабакка болгон кызыгууларын арттырып, сабакты жандантат.

Өзүнүн жеке билимин өнүктүрүү максатында ар дайым талбай эмгектенип, изденүү менен, китеп, журналдарды окуп, семинар-тренингдерге катышып турат.

Келечекте алдыга койгон максаты чоң жана ага жетүүгө толук мүмкүнчүлүктөрү бар.

Бекмурат кызы Алина 2018-2019-окуу жылында жаш мугалимдер арасында өтүлүүчү тесттерди ийгиликтүү тапшырып, депазиттик мугалим болду”.

№51 мектеп-гимназиясынын директору:



Мураталиева С.А.

Бекмурат кызы Алина

1.	Өзү жөнүндө маалымат	-туулган жылы:14.01.1997; -туулган жери: Ысык-Көл облусу,Ысык-Көл району, Өрүктү айылы; -улуту: казак; -үй – бүлөсү: бойдок.
2.	Билими	-жогорку; -И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана маданият институту; -Учурда МТМИнин кыргыз тили кафедрасында магистратура бөлүмүндө 1-курс.
3.	Квалификациясы	-кыргыз тили жана адабияты адистигинен окутуучу;
4.	Илимий багыты	Кыргыз тилиндеги лексикалык стилистика;
5.	Билген тилдери	Кыргыз тили, орус тили;
6.	Иштеген жери	Свердлов районуна караштуу №51 мектеп-гимназиясы
7.	Дареги	КМУнун алдындагы №1 жатаканасы, 3-этаж, 303-бөлмө. Тел.0705.78.78.23.

Өмүр баян


Мен, Бекмурат кызы Алина 1997-жылы 14-январда Ысык-Көл облусуна караштуу Ысык-Көл районунун Өрүктү айылында төрөлгөм. Атам Кокаев Бекмурат, жеке бизнеси менен алектенет. Апам Бексултанова Чолпон Керимовна, кесиби боюнча уз, учурда үй-кожейкеси. Үй-бүлөдө беш бир туугандын улуусумун.

2003-жылы Өрүктү айылындагы Ишембек Бейшембаев атындагы орто мектепке биринчи класска киргем. 2012-жылы ошол эле мектепти ийгиликтүү аяктадым.

2012-жылы Токмок индустриалдык – педагогикалык колледжине башталгыч класс жана информатика адистигине тапшырып, ал жакты 2015-жылы артыкчылык менен аяктадым. Ошол эле жылы И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы Мамлекеттик тил жана маданият институтунун филология факультетине тапшырып, 2018-жылы артыкчылык менен бүттүм. Азыркы учурда И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы Мамлекеттик тил жана маданият институтунун кыргыз тили кафедрасында магистратура бөлүмүнүн 1-курсунун студентимин. 2017-жылдын 28-февралынан тарта Свердлов районундагы №51 мектеп-гимназиясында кыргыз тили жана адабият сабагынан мугалим болуп эмгектенип келе жатам.



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ



ДИПЛОМ

МЕНЕН

«Эл аралык китеп күнүнө» карата
уюштурулган иш-чаранын алкагында
«Тарых жана маданият» жылына арналып
жарыяланган чыгармачыл жаштардын
конкурсунун жеңүүчүсү

Бексезураг и Алена

I-даражадагы
диплом менен сыйланат.

И.Арабаев атындагы
КМУнун ректору



[Signature]
Т.А. Абдырахманов

Бишкек – 2016




CERTIFICATE

АЛИНА БЕКМУРАТ КЫЗЫ

“Инсандык Өнүгүү” студенттик клубу тарабынан
бир жыл аралыгында уюштурулуп келген
“Билге” интеллектуалдык оюнунда активдүү катышып,
өзүнүн жигердүүлүгүн көрсөткөндүгү үчүн сыйланат

“Эл Аралык Кыргыздар”
Ассоциациясынын аткаруучу
Директору Бакырадинов У.



insonni
developer

“Инсандык Өнүгүү” студенттик
клубунун
жетекчиси Шайкидинов А.

Бишкек 2017

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ
КАРАШТУУ
КЫРГЫЗ
МАМЛЕКЕТТИК
ЮРИДИКАЛЫК
АКАДЕМИЯСЫ



КЫРГЫЗСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ДИПЛОМ

Награждается

Бекмурат кызы Алина

за активное участие в работе междуузовского студенческого
круглого стола:


«Жусуп Баласагын – великий кыргызский
мыслитель эпохи Средневековья»

18 декабря 2015 года

Структурный по учебной
работе КС ЮИИ



А. Ш. Мамбеткулов



Благодарственное письмо

Уважаемые **Кокоев Бекмурат, Бексултанови Чолпон!**

Администрация Токмокского индустриально-педагогического колледжа искренне благодарит Вас и выражает глубокую признательность за воспитание **Бекмурат кызы Алты**, которая показала себя как студентка, способная глубоко мыслить, преодолевать трудности, показывать великолепные результаты, побеждая достойных соперников.

Победы Вашего ребёнка – это наша общая радость.

Благодаря Вашей поддержке, пониманию, мы сможем и дальше воспитывать молодежь, полную сил и устремлений к знаниям, творчеству.

Желаем Вам всяческих благ, оптимизма, здоровья, процветания и больше человеческого тепла.

Директор колледжа

Зам.директора по УиМФ

Зав.отделением:



С уважением Администрация колледжа

Карышкырбаев О.К.

Керимова С.Н.

Кожоналиева С.Б.



И. АРБАБЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА МАДАНИЯТ ИНСТИТУТУ



ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТ

Кокаев Бекмурат,

Бексултанова Чолпон

Мыкты уул-кыздарды тарбиялагандыгы учун

МТИИнин директору

А.О. ДЮШЕМБИЕВА







Өмүр баян

Мен Арзымбек кызы Мырзайым 1996-жылы Жалал-Абад областынын Аксы районуна караштуу Кош-Дөбө айылында жөнөкөй үй-бүлөдө жарык дүйнөгө келгем. Мектепке чейин үйдө ата-энемдин колунда тарбиялангам. 2004-жылы ушул эле айылдагы №11 Т.Мавлянов атындагы орто мектепке биринчи класска кабыл алынып, 2014-жылы 11-классты ийгиликтүү аяктагам. 2014-жылы Бишкек шаарындагы И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университеттин Мамлекеттик тил жана маданият институтуна кабыл алынып окууну 2018-жылы ийгиликтүү аяктадым. Эмгек жолумду Сокулук районундагы №1 Ч.Айтматов атындагы мектептен баштап азыркы учурда эмгек өргүүдөмүн. 2018-жылы ушул эле университетке магистратурага тапшыргам. Азыркы учурда биринчи курста окуйм. Үй-бүлөлүүмүн жолдошум Мамбеталиев Шералы. Бир кыздын энесимин.



И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ
МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

БИЛГЕ студенттик
клубу
БИЛГЕ

СЕРТИФИКАТ

Арзалибек Кожоморзаев

Бийман, адеп жана маданият жылынын
алкагында, кыргыз элинин көрүнүктүү
алгачкы агартуучуларынын бири,
мамлекеттик ишмер

Ишенаалы Арабай уулунун

135 жылдыгына карата өткөрүлгөн

«БИЛГЕ» билим таймашына катышты.


Т. А. АБДЫРАХМАНОВ

т.и.д., профессор,

И.Арабаев атындагы КМУнун ректору

Бишкек шаары. 2017-жыл, 24-апрель

УНИВЕРСИТЕТ
ПУТУ

ТИТУТУНУ
Н "Талту
1 жогорк

ШЕМБЕРА



Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Бишкекский гуманитарный университет им. К.Карасаева



ГРАМОТА


награждается

Азизбек к. Маджайык студентка КТУИ и арабыла

за третье место по направлению *«Кыргызский язык (русской ауд.)»*

«Первом международном фестивале мировых языков и культур:

«Единство в многообразии»



Чындык - булардын парды - булардын
калыбын, кадымын, кадымын
генерациясы парды... Булардын
калыбын, кадымын, кадымын
Ч. Айтматов



[Handwritten signature]

А.И. Мусаев

Бишкек. 21-22 апреля 2017 г.



Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим Министрлиги
АШ №2525 Лицензиясы

NurZat

ЖҮБӨЛҮК

Арзымбек кызы Мырзайым

Нурзат Токтосунованын

"Алып баруучулар мектебинин" үч айлык

курсун жакшы деген баа менен

аяктагандыгын тастыктайт

Жетекчи

Нурзат Токтосунова

Бишкек 2016



Н. ИСАНОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК КУРУЛУШ, ТРАНСПОРТ ЖАНА АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТИ
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ ИМ. Н. ИСАНОВА
N. ISANOV KYRGYZ STATE UNIVERSITY OF CONSTRUCTION, TRANSPORTATION AND ARCHITECTURE

СЕРТИФИКАТ

«Мамлекеттик тилдин маселелери жана келечеги»
аттуу илимий- практикалык конференциясынын катышуучусу

Арзамбек Коза Мырзаимов

И. Арабаев атындагы КМУ

сыйланат

КМКТАУнун ректору,
т.и.д., профессор:

А.А. Абыкалыков



ЛИДЕР

ЖАШТАР КЛУБУ

ДИПЛОМ


*“Лидер Мырза жана Лидер Айым-2017”
сынагында активдүү катышкандыгы үчүн*

Арзыбек кызы Инвердини

сыйланат.




*Председатель
молодёжного клуба «Лидер»*



Тыныбек уулу Бекбай

31.03.2017



12/15

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ОКМОТУНО
КАРАШТУУ
КЫРГЫЗ
МАМЛЕКЕТТИК
ЮРИДИКАЛЫК
АКАДЕМИЯСЫ



КЫРГЫЗСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ДИПЛОМ

Награждается

Арзынбек кызы Мерзайева

за активное участие в работе межвузовского студенческого
круглого стола:

«Жусуп Баласагын – великий кыргызский
мыслитель эпохи Средневековья»

18 декабря 2015 года

Проректор по учебной
работе КЮА



А. Ш. Мамбеткулов



Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети



Ыраазычылык кат


Арзымбек кызы Марзайым

Окуудагы жетишкен ийгиликтериңиз жана коомдук иштерге жигердүү катышкандыгыңыз үчүн

Сизге чын дилимден ыраазычылыгымды билдирем.

Окуу жайдын беделин көтөрүү үчүн кошкон зор салымыңызды биз жогору баалайбыз.

Сиздин жакшы келечек каалайбыз.




Ректор, профессор

Т.А. Абдырахманов

Бишкек 2017

И. Арабаев атындагы КМУнун
Мамлекеттик тил жана маданият
институту




Диплом

Улуу Чыңгыздын 100 жылдыгына
арналын конкурска катышканын
Арзылыгы күлү Марзаян

МТИИнин директору

А.О. Дюшембаева



2016ж.



И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА МАДАНИЯТ ИНСТИТУТУ



ДИПЛОМ

Мамлекеттик тил жана маданият институтунун студенттери арасында өткөрүлүп жаткан "Таттуу түгөйлөр" аттуу сынагында, өзүнүн өнөрүн жогорку деңгээлде көргөзө алгандыгы үчүн

Арзымбек Когой Молдатов

Сыйланат

МТМИНИН ДИРЕКТОРУ:

КМ

А.О. ДЮШЕМБЕЕВА



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИШЕМДООС ТӨНӨМӨ
И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ МАМАЛДКЕ СТУДУНТУР УНИВЕРСИТЕТИ



АРДАК ГРАМОТА

Окуудагы мыкты жетишкендиктери
жана жигердүү коомдук ишмердүүлүгү
үчүн

*Нуржолбек кызы
Мурзаева*

сыяланат



Ректор, профессор

Т. Абдырахманов
Т. Абдырахманов

Бишкек - 2017



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ГРАМОТАСЫ

Окууда, илимий-назармачыс эсана коомдук иштерде өзгөчө айбармалангандыгы тууралы

**Арзымбек кызы
Мырзайым**

*Публицистикалык стилисттика
татыктуу болду*

Кыргыз Республикасынын
Президенти

А.М. Арайбаев

Бишкек 2017-ж.

25.09.2017 КТ 116 № 2

**Б.АЛЫМОВ АТЫНДАГЫ №39
МЕКТЕП - ГИМНАЗИЯСЫ**
Бишкек шаары, 6-4/1
Тел.: (0312) 42-69-82; 42-78-24
факс:(0312) 42-69-82
электр.почта 39mektap@bk



**ШКОЛА- ГИМНАЗИЯ №39
ИМ.Б.АЛЫМОВА**
город Бишкек, 6-4/1.
тел.; (0312) 42-69-82; 42-78- 24
факс: (0312) 42-69-82
электр.почта 39mektap@bk

Бишкеке шаарынын Октябрь районуна
караштуу Б.Алымов атындагы
№39 мектеп-гимназиясынын
кыргыз тили жана адабият мугалими
Абдраимова Асель Сатыбалдиевнага

ПИКИР

Пикир Абдраимова Асель Сатыбалдиевнага берилет. Абдраимова Асель Сатыбалдиевна 2018 жылдан тартып кыргыз тили жана адабияты сабагы кыргыз жана орус тилдүү класстарында берип келет. Бул кесип өзүнүн ЖОЖда алган билимине дал келет. Ошондой эле 5-а классын жетектеп иш алып барат. Кыргыз тили жана адабият усулдук бирикмесин жетектейт.

Бул мугалим иш жүзүндө өзүн ар кандай жемиштүү идеяларды көтөрө билген, иштемчил, өтө жоопкерчиликтүү, иш кагаздарына так, тыкан, аракетчил жана жаңычыл мугалим катары көргөзө алды. Ошондой эле социалдык принциптерди туура пайдаланган толеранттуу мугалим экендигин да байкай алдык.

Ата-энелер жана окуучулар, коллектив менен иш алып барууда ар дайым терең ой жүгүртүп, туура кадам таштап чечим кабыл алат.

Сабакты өтүүдө алдына койгон максатына толук жетүү үчүн чыгармачылык менен иш алып барат. Балдардын жаш өзгөчөлүгүнө, табитине, кабыл алуусуна, психологиялык кырдаалга жараша мамиле кылуу менен окуучуларды өзүнө тарта алат. Өзүнүн билимин жеткире билип, сабак жетиштүү өтүүсүнө шарт түзөт. Аналитикалык ой жүгүртүү менен өзүнүн сабак өтүүсүнө, мектепте кылган иш аракетине өзүнө-өзү татыктуу баа бере алат. Ошону менен бирге, сабак өтүүдө жаңы технологияларды, (методдорду) ыкмаларды туура колдоно билүү менен, окуучуларды сабакка болгон кызыгууларын арттырып, сабакты жандантат.

Чыгармачылык менен алдынкы методикаларды пайдаланып, эне тилин сүйгөн, ар тараптан өнүккөн жаш муундарды тарбиялап келгендиги үчүн Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын Октябрь райондук билим берүү борбору тарабынан жана Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан берилген ардак грамоталары менен сыйланган. Өзүнүн жеке билимин өнүктүрүү максатында ар дайым талыкпай эмгектенип, изденүү менен семинар – тренингдерге катышып, сертификаттарга ээ болгон.

Келечекте алдыга койгон максаты чоң жана ага жетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар.

Б.Алымов атындагы №39 мектеп-гимназиясынын директору :  Халикова М.Б.



Резюме

Аты-жөнү: Абдраимова Асель Сатыбалдиевна

Туулган жылы: 30-ноябрь 1986-жыл

Туулган жери: Талас областы, Талас району, Ак-Жар айылы

Улуту: кыргыз

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими: жогорку

Компьютерди билүүсү: office (Word, excel, internet)

ОС (Win95, win98, win2000, win2016)

Билген тилдери: кыргыз тили-эне тили, орус тили-эркин, англис тили-орто (сөздүк менен)

Үй бүлөлүк абалы: никеси бар

*1993-2004-ж.ж.-Бишкек шаарындагы Б.Алымов атындагы №39 орто мектепти бүтүргөн

*2011-2016-ж.ж.-И.Арабаев атындагы КМУ алдындагы Мамлекеттик тил жана маданият институтунун «Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде» билим берүү бөлүмүн бүтүргөн

*2016-2018-ж.ж.И.Арабаев атындагы КМУ нун магистратура бөлүмүн аяктаган

Дареги: Бишкек шаары, Кара-Жыгач конушу, Кожомкул №30

E-mail: asanbekov.umar2006.@mail.ru

Телефон: 0702 124513

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БИШКЕК ШААРЫ
ОКтябрь РАЙОНДУК
БИДИМ БЕРУУ БОРБОРУ



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГОРОД БИШКЕК
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ
ОКтябрьСКОГО РАЙОНА

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

НАГРАЖДАЕТСЯ

Абдраимова

Асел Сатыбалдиевна

учитель кыргызского языка

ШГ №39 им. Б. Алымова

за большой вклад

в нравственно-патриотическое

воспитание подрастающего

поколения и активное участие

в районных, городских

мероприятиях

Директор ЦООР



К. Алжанбаева

Б. Бишкек 2018 год



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК
ПО ОКТЯБРЬСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ**

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

НАГРАЖДАЕТСЯ

**учитель кыргызского языка
ШГ №39 имени Б.Алымова**

**Абдраимова
Асель Сатыбалдиевна**

**За добросовестный и плодотворный труд,
высокие профессиональные качества, а также
в честь празднования Дня работников
образования Кыргызской Республики**

Глава



Р. Айтымбетов

2018 г.

Кыргыз-Түрк «Манас» университети
Чет тилдер жогорку мектеби



Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

СЕРТИФИКАТ

№ : 2019.02-053

Абдралимова Асель

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин кыргыз тили мугалимдеринин адистигин жогорулатуу максатында Кыргыз тили координаторлугу тарабынан уюштурулган «Кыргыз тилин чет тил катары окутуу: жаңычылыктар жана маселелер» («Алтын көпүрө» окуу топтомунун мисалында) атуу семинар-тренингге катышты жана сертификат алуу укугуна ээ болду.

Күнү: 11 / 01 / 2019

Проф., докт. Асылбек КУЛМЫРЗАЕВ
Биринчи проректор



Проф., докт. Себахаттин БАЛЖЫ
Ректор



Настоящим удостоверяется, что

Абдраимова Асель

принимал(а) участие в международном семинаре
по нравственному воспитанию школьников

«КАК СБЫВАЮТСЯ И РАЗБИВАЮТСЯ МЕЧТЫ»,

организованном «Международной школьной программой»

с 22 по 24 марта 2019 года, в г. Бишкек

Хан Галина

Хан Галина

Директор ОО «Билимге Кадам»



Charles Logan

Charles Logan

Директор семинара



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ
ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ



Ыраазычылык кат

Урматтуу мамлекеттик тил жана маданият институтунун жамааты!

МТМИнин магистранты **Дамирбек кызы Салтанат** өзүнүн чыгармачылыгы, жоопкерчилиги жана атуулдук активдүү позициясы менен Бишкек шаарындагы №64 мектеп-гимназиясынын эң мыкты мугалими катарында эмгектенип жаткандыгын сыймыктануу менен белгилейбиз.

Мында МТМИнин эмгек жамаатынын чоң салымы бар экендиги талашсыз.

Андыктан, Бишкек шаарындагы №64 мектеп-гимназиясынын педагогикалык жамааты сиздерге ыраазычылык билдирип, жогорку квалификациялуу бүтүрүүчү-педагогду тарбиялаганыңыздарга таазим этет. Сиздерге чың ден соолук, кажыбас кайрат жана ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.

Биздин кызматташтык андан ары уланат деген терең ишеничибиз бар.

Терең урматтоо менен

№64 мектеп-гимназиясынын директору



Ч.Ж.Белегенова

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК
МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ
(Кыргызпатент)



И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

СЕРТИФИКАТ

Залкар жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган “Жаштарды тарбиялоодо
Ч.Айтматовдун чыгармаларынын ролу” аттуу форумга


Рашидбек Козул Саитов

активдүү катышкандыгын тастыктайт

18-май, 2018-жыл

КРнын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык
менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын
торайымы Д. Молдошева

И. Арабаев атындагы Кыргыз
мамлекеттик университетинин
ректору, профессор Т. Абдырахманов







РАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ



МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ЖАНА ДИАЛЕКТ ИНСТИТУТУ





«Инлайф Ийгилик» Коомдук Бирикмеси, Бишкек ш., Республика к., 113 e-mail:
inlife.com.kg@gmail.com тел.: 0557607860

**И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик
Университетинин журналистика факультетине**

Ыраазычылык кат

Урматтуу Кыргыз мамлекеттик университетинин мугалимдери, бул кат аркылуу биз, Сиздердин студент, Кумаркан Сагынаалы кызына болгон ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет.

Кумаркан, биздин коомдук бирикме негизделген 2017-жылкы убакыттан бери кызматташып келет.

Ал эки жылдын ичинде эң жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөнүн www.inlife.kg сайтына жасаган макалалары, интервьюларынан көрсө болот.

Биздин эмгек жамааты дээрлик студенттердин курамынан тургандыктан туруктуу, ишине дилгир болгондору аз. Тилекке каршы бул кесипти туура эмес таңдап калганынан улам ушундай абал байкалат. Кумаркан болсо, журналисттик кесипке жан дили менен ынтызар болуп, аракеттенгенин анын соңку жылдары жетишкен ийгиликтеринен байкаса болот.

Ал 2017-жылы Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүнө которулуп, өзүнүн бул жааттагы күчүн жаңыдан сынап баштаган. 2018-жылы Кыргыз улуттук драм театрынын басма сөз кызматкери болуп орношуп бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтүү иштеп келет.

Бул жана башка жетишкендиктери менен ал “Арабаевдин ийгиликтүү бүтүрүүчүсү” деген сөзгө калаары эч күмөнсүз.

Ушундай кадрды даярдап жаткан Сиздердин эмгек жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз.

“Инлайф Ийгилик” коомдук бирикмесинин төрагасы

Азамат Каработоев

Мөөр

